

А. Айдаров,  
И. Арабаев атындағы КМУ

## АДАМ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШ МАСЕЛЕСИ Ч. АЙТМАТОВДУН “АК-КЕМЕ” ЧЫГАРМАСЫНДА

**Аннотация:** Макалада әлдик оозеки чыгармалар менен Ч.Айтматовдун чыгармаларындағы жаратылышты коргоого болгон чакырғулар карапды. Этнопедагогика, баланы тарбиялоодо каада-салт, урп-адаттарга таянса, “Ак-Кеме” чыгармасы түздөн-тұз тарбия беруучу илимий бағытты көздөгөн чыгарма экени жазылды. Адам өзүнүн кылган ишине жооп бере албаса, табияттың кырысыы жана кордугу күч ала берээринде шек жок. Ошондуктан экологиялық сабастызық азыркы дүйнөлүк прогресстин алсыздығы болуп кала бермекчи.

**Түйнүндүү сөздөр:** Жаратылыш, Ак-Кеме, Каада - салт, китеп кап, Бугу-энэ, Эпос.

**Аннотация:** В статье рассматривается влияние народных произведениях и произведение Ч.Айтматова в сохранение природы и окружающей среды. В воспитании ребенка этнопедагогика опирается на традиции и обычай, а произведение “Ак-кеме” прямую научное воспитание. Если человечество не будет заботиться о природе, то природные катаклизмы не избежны. Не грамматность в сфере экологии залог безсилие человечества в мировом прогрессе.

**Ключевые слова:** Природа, Ак-Кем, Традиции, Портфель, Бугу-Эне, Эпос.

**Annotation:** The article examines the influence of folk works and the work of Ch. Aitmatov in preserving nature and the environment. In the upbringing of the child ethno-pedagogy rely on tradition and custom, and the work "Ak-keme" is accepted as scientific education. If humanity does not, take care of nature, then natural cataclysms are not avoided. Not grammaticality in the sphere of ecology is a pledge of the impotence of human beings in world progress.

**Key words:** Environment, Less white, traditions, Briefcase, Deer-Mother, the epic.

“Адамдардын ыйманы бузулганда, жаратылыштын катаалдығы күч алат”- деген сез бар әлде. Адам өзүнүн кылган ишине жооп бере турган ақыл эстүүлүккө жетишкени менен, жаратылыштын эң негизги бөлүгү болгон жандуу жана жансыз дүйнөнү көздүн карегиндей сактоо керектигин түшүнө албай келет. Бул көрүнүш жаратылыш трагедиясынын башталышы. Ақыл-эстүүлүк демекчи, бүтүндөй бир элдин ичиндеги жат көрүнүш, баардык жашоуларга таасир берип, алардын аң-сезимин буруп коет. Дүйнөдө адам гана буйрук берүүчү жөндөмдүүлүкө ээ. Ушул себептүү адам өзүнүн даражасынан, мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, бардык жандуу организмдердин жашоо чейрөсүнүн бузулусуна шарт түзүп берүүдө. Бизди курчап турган чөйрө татаал түзүлүшкө ээ. Адам жаратылышка сүңгүп кирип, аны менен таанышып, керектүү маалыматка ээ болгондон соң аны талкалоого өтөт[1]. Бул адамдардын жаратылыш жөнүндө жетиштүү билимге ээ эмес экендигинен кабар берет.

Кыргыздар илгертеден эле жаратылыш-табиятка жакын жашап, өсүп келе жаткан муунга жаратылышсыз адамдардын жашап кетүүсү мүмкүн эмес деп тарбия беришкен. Элдик салттар, үрп-адаттар айтып тургандай, кыргыздар баланы төрөлгөнүнөн тартып жаратылыш жөнүндө маалыматка эгедер кылып естүүрүшкөн. Жаратылыш жөнүндө элдик чыгармаларды, уламыштарды, жомокторду айтып берип, ошолордун таасиринде тарбиялоого аракет кылышкан. Кыргыз эли элдик оозеки чыгармаларды, каада-салттарды, ырымжырымдарды баланы тарбиялоодо көп колдонушкан. Айтсак “Кожожаш” кенже эпосунда адам өзүн-өзү атып жаткан сюжетти көрүүгө болот. Сур эчкинин ақыркы сураганын бербей, ышкыбоздугу артып турган Кожожаш мергенчини жаратылыш өз мыйзамдары менен жазалап койду.

Жазуучуну чыгармаларында жер-эненин, ит-куштардын, тоолордун, таштардын, бак-дарактардын, Ысык-Көлдүн жана айбанаттардын дагы убал-сообу бар экенин баса белгилеп айткан [2].

Ак-Кеме чыгармасындағы кичинекей Нургазынын “Адамдарга таарынып балык болуп сүзүп кетүүсүнө” эмне түрткү берди деген ой чыгарманы окуган ар бир адамга келет. Окуя бийик тоолор арасында, токой ичинде жашаган үч кичинекей үй-булөнүн тегерегинде болсо, андагы сүрөттөлгөн эпизоддор дүйнөлүк масштабдагы экологиялық маселелерди чагылдырат. Өмүрүндө бир дагы катуу сез сүйлөп көрбөгөн Момун чал, тажаал кемпирі Керез менен түтүн булатып, карыганда каардуу күйө баласынан кордук көрүү менен жашоосун өткөрөт. Алардын жанындағы үйдө кызы Бекей, күйөөсү Орозкул менен жашайт. Орозкул дүйнөдөгү эң жаман касиеттерди өзүнө жыйнап алган, жаштыгына, күчүнө таянган, жакшы менен жаманды айырмалай албаган зөөкүр адам катары сыпatalat. Мыкаачылык менен бугу экенин тукумун атып, мүйүзүн кесип алган Орозкулга табияттын карғышы тийип, аны балалуу болуу бактысынан ажыратып коет. Орозкул жаратылышка кылган зиянкечтигинен балалуу боло албай жүргөнүн андан билбей, болгон жинин жубайы Бекейден чыгарат. Кудайдын күттүү күнү күйөесүнөн таяк жеген Бекей оор турмушка баш ийип, согончогу канабай жүргөнүнө өзүн күнөөлөп, болгон ызаасын, таарынычын ый менен чыгарып, күнүмдүк жашоо менен алек. Башка ага ким

булушат? Атасы Момун чал каарылыктын тузагында, энеси Орозкулдуң сөзүн сүйлөп, керек болсо, Орозкулга жағынып жаш келин Гүлжамалды ага токолдукка алып бергенге аракет кылып, чай үстүндө отурганда биринчи сөзү ошол болот. Татынакай Гүлжамалды болсо тағдырдын шамалы бул өрөөнгө адаштырып алып келгенбі, айттор анын шайыр мүнөзү токойдогу оор жашоого коошпойт. Күйөөсү Сейдакматты ырдагандан башка эч нерсе кызыктырбайт.

Ушундай татаал мамилелерден курулган оор турмушка кичинекей наристе да аралашууга мажбур болот. Ал бала караңғы түндегу жарық чачкан, кичинекей күн нурунда. Өзүнүн куруп алган таза, жарық жан дүйнөсү бар. Ал дүйнөсүн жалғыз жакын досу, таятасы Момун менен гана бөлүштөт. Албетте, баланы кубанта турган жөнөкөй нерселер көп кездешет. Мисалы, Момун чал жалғыз небересин эч нерседен кем кылғысы келбей, катып жүргөн акчасына “кителеп кап” сатып берип, баланын келечекте билимдүү инсан болуусуна кам көрөт. “Атам жакшы, ак-көңүл, ошон үчүн баары аны шылдыңдай беришет, мектепке киргендө атам ат менен мени жеткирип, сабактан кийин тосуп алып турат”, - деген баланын өзү менен өзү сүйлөшкөнү, бул дүйнөдө жакшы адамдар да бар экенин айткысы келген [4]. Ал “кителеп кап” баланын жашоодогу эн биринчи баалуу белеги, колундагы жалғыз байлыгы эле. Аны көтөрүп алып сүйүнчүлөп чуркаганы эсизиздеби? Автор бул жерде адамарда сүйүү, сүйүнчү, кубануу, ишеним, аео сезимдери болмоунча, жаратылышты аесуз жок кылууга баарын айткысы келген.

Кичинекей Нургазынын жашоосунда ыйык тутканы касиеттүү “Бугу-Эне” жана Ысык-Көлдө сүзүп жүргөн “Ак -Кеме”. Адамзат тukумун улоочусу болгон бешиктеги баланы, өлүмдөн сактап калган “Бугу эненин” кичинекей Нургазы үчүн мааниси етө чоң эле. Бала, “Бугу энени” көрөрунө, ага жолугуп Бекей эжесине бала сурарына, Көлдө сүзүп жүргөн Ак-Кемеге түшөрүнө, атасына жолугаарына, атасынан “эмнеге мага келбей койдун?” - деп сураарына балалык сезими менен ишенчү. Ошол себептен ал жездеси Орозкулду бүт жан дүйнөсү менен жек көрөт.

Мыкаачынын бугу энени атып, анын мүйүзүнө балта чаап жатканы баланын көзүнө, бешиктеги баланы балта менен чаап, өлтүрүп жатканындай көрүнөт [3]. Балык болуп сүзүп кеткен Нургазы, жаратылышты, ақылсыз адамдардын талкалап, тоноп жатканын көрүп, карап тура албай, биротоло түбөлүктүү ааламга кеткиси келет. Адам үчүн жаратылыштын улуулугун, бийиктигин, ыйыктыгын Момун чал менен небересинен башка эч ким түшүнгүсү келбейт.

Чыгармада, автор биринчи орунда адам үчүн курчал турган жаратылыш ыйык экенин билдирил, күмдүү чөлдө, какыраган талаада жашап күн көргөн кескелдирик менен, жашыл майсан, бак-дарактуу, шылдырап аккан булак суусу бар, айланасын тоолор курчаган жерде жашаган жаратылыштын кооздугу болгон жаныбарлардын айырмасы асман менен жердей экенин айткысы келген [5].

Кескелдирик күндүн ысыгына карабай тамак таап жеш үчүн, канчалаган жерди басып өтөт, а бизде бардыгы бар, биз ушул байлыгыбызды, жаратылышыбызды сактап калышыбыз керек. Жыйынтыгында айтаарыбыз, адам баласы өзүнүн кылган ишинен каниет алып, жаратылыштын мыйзамдарына баш ийип, коюн-колтук альшып жашаса, бул дүйнө купуя сырын ачып, өз камкордугуна алат. Табият чыгармада айтылгандай биздин байлыгыбыз, дем ала турган абабыз, ичип жаткан суубуз жана көрк берип турган кооздугубуз. Жалпыбыздын байлыгыбыз жаратылышты көздүн карегиндей сактоого баарыбыздын милдетибиз экендигин, эстен чыгарбайлы.

#### Колдонулган адабияттар:

1. Ч.Айтматов “Белый пароход”
2. [https://ky.wikipedia.org/wiki/Ак\\_кеме\\_\(чыгарма\)](https://ky.wikipedia.org/wiki/Ак_кеме_(чыгарма))
3. Erkindik.ru › ERKINDIK.RU › Улутум кыргыз › Улуттук сезим › Китепканы
4. [Болот Шамшиев. "Ак кеме" \("Белый пароход"\) - YouTube](#)
5. Эпос/Баш сөзүн жаз. Ч. Айтматов, А. Акматалиевдин жалпы редакциясы менен түз. К. Кырбашев, сурөтчүсү Р. Исаков Кырг. улут. И. А. ж.б. — Б.: Шам, 1996. — 248 б. («Эл адабияты»)
6. Коробкин, Передельский: Экология и охрана окружающей среды. Стр. 227